

ЭЛКАРТ NFC ИСЛАМ ТӨЛӨМ КАРТТАРЫ БОЮНЧА ТАРИФТЕР		
	Эмгек акы долбоору	Жеке адам
Карт эсебинин валютасы	KGS	KGS
1.Карт чыгаруу		
1.1. Карт эсебинин валютасы	100 сом	100 сом
1.2. Кошумча картты чыгаруу	Акысыз	Акысыз
1.3. негизги картты / кошумча картты тез арада даярдоо	400 сом	400сом
1.4. Кошумча карт үчүн стикер наркы	1000 сом	1000сом
1.6. Кошумча карт үчүн шакекче наркы	9500сом	9500сом
1.5. Кошумча карт үчүн билерик наркы	7000 сом	7000 сом
1.6. карт эсепти жабуу үчүн комиссиялык төлөм	Акысыз	Акысыз
2.Картты тейлөө		
2.1.биринчи жыл үчүн:		
2.1.2. негизги картты / кошумча картты	200 сом	200 сом
2.1.4. Карт эсептеги минималдуу калдык	100 сом	100 сом
2.2. Ар бир кийинки жыл үчүн:		
2.2.1. Негизги/кошумча картты	200 сом	200 сом
3. Карттарды кайра чыгаруу, бөгөт коюу жана бөгөттөн чыгаруу		
3.1. Негизги/ кошумча карттарды кайра чыгаруу (мөөнөтү бүткөндө) *	100 сом	100 сом
3.2. Негизги/ кошумча карттарды кайра чыгаруу (жоготуп жиберүү, уурдатып жиберген, карт ээсинин аты-жөнү өзгөргөн шартта ж.б.)	300 сом	300 сом
3.3. Картка бөгөт коюу	Акысыз	Акысыз
3.4. Картты бөгөттөн чыгаруу	Акысыз	Акысыз
4.Нак акча каражаттарын берүү жана товарларды, кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн комиссиялык төлөм		
4.1. Карт аркылуу нак акча чыгарып алуу:		
4.1.2.Банктык жабдуулар түйүнүндө **	0%	0,3%
4.1.3.Элдик банктын жабдуулар түйүнүндө *****	0%	0,6%
4.1.4.Башка банктар жабдуулары аркылуу	0,6%	0,6%
4.2. Картты пайдалануу менен нак акча чыгарып алуу POS-терминалдарда:		
4.2.1. Банктык жабдуулар түйүнүндө	0%	0,3%
4.2.2.Башка банктар жабдуулары аркылуу	0,6%	0,6%
4.3. Картсыз		
4.3.1. Банктын кассасында инсандыгын тастыктаган документти көрсөтүү менен	0,4%	0,4%
5. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн карт аркылуу нак эмес төлөө		
5.1. POS-терминалдар аркылуу карт боюнча товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө	Акысыз	Акысыз
6. Картка нак акча каражаттарын кабыл алуу үчүн комиссиялык төлөм		
6.1. Банктын кассасы аркылуу накталай чегерүү	Акысыз	Акысыз
6.2. ATM Cash-In аркылуу накталай чегерүү	Акысыз	Акысыз
6.3. Банктын терминалы аркылуу	Акысыз	Акысыз
6.4. PAY24 терминалы аркылуу	2%	2%
6.5. Quickpay терминалы аркылуу	Акысыз	Акысыз
6.6. Megacom терминалы аркылуу	Акысыз	Акысыз
6.7. Билайн терминалы аркылуу	Акысыз	Акысыз
6.8. О терминалы аркылуу	Акысыз	Акысыз
6.9. UMAI терминалы аркылуу	1,5%	1,5%
7. Мегарау электрондук капчыгы аркылуу	Акысыз	Акысыз
7.1. О Деньги электрондук капчыгы аркылуу	Акысыз	Акысыз
7.2. Баланс электрондук капчыгы аркылуу	Акысыз	Акысыз
7.3. KICB терминалы аркылуу	Өнөктөш банктын тарифтерине ылайык	
7.4. Банк Компаньон терминалы аркылуу		
7.5. Оптима Банк терминалы аркылуу		
7.6. Бакай Банк терминалы аркылуу		
7.7. МБанк терминалы аркылуу		
7.8. Финка Банк терминалы аркылуу		
8. Карт эсебинин абалы боюнча маалымат		
8.1. Балансты талап кылып алуу/мини көчүрмө		
8.1.1. Банктык жабдуулар түйүнүндө ***	1 сом	1 сом
8.1.2. Башка банктар жабдуулары аркылуу	5 сом	5 сом
9. Карт боюнча финансылык кине коюуларды кароого алуу		
9.1. Банк жабдуулары түйүнүндө	100 сом	100 сом

9.2. Башка банктар жабдуулары аркылуу	200 сом	200 сом
9.3. Кардарлар үчүн Банктын жабдуулар түйүнүндө фото/видео материалдарды талап кылып алуу	200 сом	200 сом
9.4. Башка банктардын жабдуулар түйүнүндө фото/видео материалдарды талап кылып алуу	200 + Банк-эквайердин комиссиялык төлөмү	200 + Банк-эквайердин комиссиялык төлөмү
9.5. Башка банктардын кардарлары үчүн Банктын жабдуулар түйүнүндө фото/видео материалдарды талап кылып алуу	700 сом	700 сом
10. Карттардын кайтарылып берилиши		
10.1. Банктын жабдуулар түйүнүнөн (30 күн аралыгында)	Акысыз	Акысыз
10.2. Банктын жабдуулар түйүнүндө (тез арада кайтарып берүү, 1-2 күн ичинде дароо)	1 000 сом	1 000 сом
10.3. Кыргыз Республикасынын ичинде башка банктардын жабдуулар түйүнүндө	Эквайер Банктын тарифтерине ылайык	Эквайер Банктын тарифтерине ылайык
10.4. Банктын бөлүмдөрүндө алынып коюлган карттарды дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (бир күн аралыгында)	200 сом	200 сом
11. ПИН-кодду алмаштыруу		
11.1. Банкоматта ПИН-кодду алмаштыруу	Акысыз	Акысыз
12. СМС билдирүү		
12.1. СМС-билдирүү кызмат көрсөтүүсүн сунуштоо (айсайын) ****	50 сом	50 сом
13. Мобилдик банкингте туташуу / Мобилдик банкинг аркылуу карттан картка акча каражатын которуу		
13.1. Подключение к мобильному банкингу ****	Акысыз	Акысыз
14. Мобилдик банкинг аркылуу карттан картка акча каражаттарын которуу		
14.1. 13.1. Банктын бир картынан экинчи картына (өзүнө)	0%	0%
14.2. Банктын картынан картка которуу (Банктын башка карттарына которуу)	0%	0%
14.3. Банктын картынан башка Банктын картына (Процессинг ичинде)	0%	0%
14.4. Коммуналдык жана башка кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр	Агрегатордун тарифтерине ылайык	
14.5. Акча каражаттарын карт-эсебинен Банктык эсепке которуу	Акысыз	Акысыз
14.6. Акча каражаттарын карт-эсебинен башка банкта ачылган Банк эсебине которуу	Агрегатордун тарифтерине ылайык	
15. Банктын ATM банкоматтары аркылуу		
15.1. Коммуналдык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн Кыргыз Республикасындагы банктардын банкоматтары аркылуу төлөө	2 сом	2 сом
15.2. CARDEX банкынын банкоматтары аркылуу карттан картка которуу	15 сом	15 сом
16. Карттар боюнча бир күндүк лимиттер:		
16.1. Пин-кодду киргизүүсүз Pay Wave контактсыз төлөмдөр (ТСПнан бардык жабдууларында)		
16.1.1. Транзакциялар саны	10	10
16.1.2. Бир транзакциянын максималдуу суммасы:	2 500 сом	2 500 сом
16.1.3. Башка банктардын ЭЛКАРТ карттары үчүн банктын POS-терминалдарындагы 1 транзакциясынын максималдуу суммасы	2 500 сом	2 500 сом
17. ATMде (Cash ATM) нак акчага айландыруу		
17.1. Негизги /кошумча карттар боюнча операциялардын саны боюнча:	15/7	15/7
17.2. Негизги /кошумча карттар боюнча операциялардын өлчөмү:	200 000 c/ 100000c/	200 000 c/ 100000c/
18. ПВНден (Cash POS) накталай алуу		
18.1.Негизги /кошумча карттар боюнча операциялардын саны боюнча:	10/5	10/5
18.2. Негизги /кошумча карттар боюнча операциялардын өлчөмү:	200 000 сом/ 100000сом	200 000 c/ 100000c
19. 15.4. Соода, тейлөө ишканаларында (Purchase) сатып алуулар		
19.1. операциялардын саны боюнча:	20/10	20/10
19.1.2. Негизги /кошумча карттар боюнча операциялардын өлчөмү:	300 000 сом/ 150000сом	300 000 сом/ 150000сом
20. Интернет транзакция (E-commerce)		
20.1. операциялардын саны боюнча:	10/5	10/5
20.1.2. Негизги /кошумча карттар боюнча операциялардын өлчөмү:	50 000сом/ 25000сом	50 000сом/ 25000сом
21. Акча которуулар (P2P) ATM		
21.1. операциялардын саны боюнча:	10	10
21.1.2. операциялардын көлөмү боюнча:	100 000 сом	100 000 сом
22. Банктын кассасы аркылуу Он-лайн операциялар (толуктоо/алуу) (лимит)		
22.1. операциялардын саны боюнча:	Чектөөсүз	Чектөөсүз
22.1.2. операциялардын көлөмү боюнча:	Чектөөсүз	Чектөөсүз
23. Cash-in терминалдар аркылуу толуктоо		
23.1. операциялардын саны боюнча:	Чектөөсүз	Чектөөсүз
23.1.2. операциялардын көлөмү боюнча:	200 000 сом	200 000 сом
Эскертүү:		

Эскертүү:

1. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин нормаларына ылайык бул тарифтер тиешелүү келишимди түзүүгө ачык оферта
2. Эмгек акы долбоору боюнча тарифтер Банк менен эмгек акы долбоорунун алкагында төлөм картынын эмиссиясын жана тейлөөгө алынышы боюнча келишим түзгөн уюмдарга карата колдонулат.

3. Уюмдун/анын эмгек акы долбооруна камтылган кызматкеринин өтүнүч катынын негизинде Банк локалдык төлөм системасынын 1 (бир) төлөм картын гана жана эларалык төлөм системаларынын 1 (бир) төлөм картын эмгек акы долбоорлору үчүн тарифтер боюнча чыгарууга гана укуктуу. Эгерде уюмдун кызматкеринин локалдык төлөм системасынын төлөм карты жок болсо Банк аркандай эларалык төлөм системаларынын 1 (бир) төлөм картын эмгек акы долбоорлору үчүн каралган тарифтери боюнча чыгарып берүүгө укуктуу.

4. Банктын ички ченемдик документтер талабына ылайык Банк төлөм картын чыгарып/тейлөө/кайра чыгаруу үчүн башка өлчөмдө комиссиялык төлөмдөрдү колдонууга укуктуу.

5. Ишенимдүү адамдары аркылуу банктык төлөм картын/чыгарууга/алууга/кайра чыгарып берүүгө өтүнүч кат менен кайрылган кардарлары үчүн башка тарифтер колдонулат, ал тарифтер менен банктын бөлүмдөрүнөн таанышууга болот.

6. Кошумча карттар чыгарылбайт: социалдык карттар, пенсионерлердин карттары, бизнес жана корпоративдик карттар боюнча.

7. ЭЛКАРТ карты боюнча бир суткадагы лимит негизги карттардан 2 эсеге аз жана кардардын кат жүзүндөгү өтүнүчү аркылуу же кардан өзү негизги карттын лимитине чейин АБ24 аркылуу жогорулата алат.

8. "Элкарт" карты боюнча бир күндүк лимиттер кардардын кат жүзүндөгү өтүнүчүнүн негизинде же болбосо банктын мобилдик банкинги аркылуу кардардын өзү тарабынан узартылышы мүмкүн. Бир күндүк максималдуу лимиттер кардардын өтүнүч каты боюнча белгилүү бир убакыт аралыгына (максимум 30 календардык күнгө) берилет, бир күндүк лимит мөөнөтү бүткөндө ал стандарттык лимитке алмаштырылат.

9. Интернет операцияларга мүмкүнчүлүк дайыма ачык, ал кардардын кат жүзүндөгү өтүнүчү боюнча же мобилдик тиркеме аркылуу өз алдынча өчүрүлүшү мүмкүн.

10. Тарифтер сатуудан салыкты/КНСти эске алуу менен белгиленген.

11. Тарифтер келишимдерди жана макулдашууларды түзгөн учурдан баштап колдонула баштайт жана банк тарабынан бир тараптуу негизге кайрадан каралышы мүмкүн.

* Пенсионерлер карттарын кайра чыгаруу акысыз, бирок жылына кеминде эки ирет, андан кийинкилери 100 сом.

** Банктын банкоматтарында бир ирет нак ачка чыгаруунун максималдуу суммасы 25 000 сом.

*** Ар айлык көчүрмө өтүнүч каашиын негизинде гана берилет.

**** Кардардын өтүнүч катына ылайык СМС-билдирүү, мобилдик банкингке туташтырылат.

***** Эмге акы долбоору боюнча мамлекеттик шериктеш түйүн, пенсионерлер жана төлөмдөр.